

## ÖZ

Yazar	: Toktokan Aytaliyeva
Üniversite	: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Anabilim Dalı	: İletişim
Tezin Niteliği	: Yüksek Lisans Tezi
Sayfa Sayısı	: 137 sayfa
Mezuniyet Tarihi	: Haziran, 2010
Tez Danışmanları	: Prof. Dr. Bayram KAYA, Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR

## MEDYA DÜNYASINDA TEKELLESME: Türkiye Örneği

Bu çalışmada Türkiye'de tekelci yapı içinde işlev gören medya grupları hakkında yazıldı. Medya grupları içindeki firmalar arasında yatay, dikey, çapraz tekeller mevcuttur. Medya grupları iletişim dışından firmalara da sahiptir. Bu tür medya yapıları gazetelerin işleyişine, içeriğine, yayın kimliklerine olan etkisi incelendi. Medya şirketleri ülke kamuoyunu istediği gibi yönlendirmeyi, mümkün olan en geniş tüketici kitlesine ulaşmayı, reklam sektörü için spesifik tüketici kitlesi oluşturmayı ve daha da önemlisi egemen kültürleri ve değerleri bütün dünyada etkin kılmayı hedeflemektedir.

Çalışma iki bölümden oluştu. Birinci bölümde tekelleşme ile ilgili ve tekelleşmenin ekonomisi ve siyasi nedenleriyle ilgili konular yazıldı; tekelleşmenin ortaya çıkış nedenleri kısaca ekonomi açıdan bakılıp incelendi. Günüümüzde tekelleri hem büyük bankalara, hem de büyük işletmelere sahip oldukları için genel olarak ülke ekonomisi üzerinde söz sahibi olduğu gösterildi. Tekellerin ellişindeki bu ekonomik güç onlara siyasal bir kuvveti nasıl kazandırdığı Türkiye örneğiyle yazıldı.

İkinci bölümde ise küreselleşme çağındaki medya sektöründeki eğilimler genel yazıldı ve 1980'li yillardan itibaren Türk medya sektöründeki gelişmeler incelendi. Ayrıca da Türk medya gruplarına genel değerlendirme yapılarak medya tekellerin haberciliğe nasıl bir etkide bulunduğu ve kamuoyu oluşturmada ne kadar etkili olduğu bazı örnekler yardımıyla genel analiz yapıldı.

Sonuç olarak medya gruplarının tekelci yapıları içinde yer almasının kitle iletişim araçlarının taraflılığını kaybetmesine neden olmuştur. Bu durum halkın medya aracılığı ile bilgi alma hakkını engellemektedir.

Anahtar Sözcükler: Tekelleşme, holding, kuvvet, medya gruplar, habercilik

## **КЫСКАЧА МАЗМУНУ**

Даярдаган	: Айталиева Токtokан
Университет	: Кыргыз-Түрк “Манас” университети
Багыты	: Журналистика
Иштин Сыпаты	: Магистрдык Диссертация
Беттердин Саны	: 137
Бүтүрүү датасы	: июнь, 2010
Илимий Жетекчилер	проф. Док. Байрам Кайа, проф. Док. Коркмаз Алемдар

## **МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТЫНДАГЫ МОНОПОЛИЯ: ТҮРКИЯ МИСАЛЫНДА**

Бул магистрдык диссертацияда Түркияда монополия структурасында функция аткарып келген медиа холдинглер тууралуу жазылды. Медиа холдинглер массалык маалымат каражаттарынан тышкary ар кандай тармактагы фирмаларды дагы өз ичине камтып келет. Медиа тармагындагы мындай жаңы структуралын журналистерге жана массалык маалмат каражаттарына тийгизген таасири караптады. Медиа холдинглер коомдук жалпы ойду жаратууда аябай күчтүү каражат болуп саналат. Алар ушундай күчү менен өздөрүнүн кызыкчылыктарына жараша иш алыш келүүдө.

Магистрдык диссертация эки бөлүмдөн турат. Биринчи бөлүмдө монополия тууралуу (корпоративдүү фирмалар) жазылды жана анын келип чыгуу себептери экономикалык-саясий жактан караптады. Жалпы монополиянын (корпоративдүү фирмалардын) тарыхы жана алардын мамлекетке, коомчулуга болгон экономикалык-саясий таасирлери караптады. Азыркы убакта монополиялык структурада иштегендөр мисалы, чоң банктарды башкаруу менен бирге башка дагы чоң фирмаларды дагы жеке менчигине өткөрүп алган. Ушундай жол менен алар мамлекеттин экономикасына өз таасирлерин тийгизип келүүдө. Ушундай жол

менен алар рынокту өз колдоруна алып саясий жактан да күчтүү болууга умтуулуда.

Экинчи бөлүмдө болсо глобализация доорундагы медиа тармагындагы жалпы тенденция жазылды жана 1980-жылдан баштап Түркия массалык маалымат каражатындагы өнүгүүлөр каралды. Түркия медиа холдинглерине жалпы анализ жасалып алардын журналисттерге тийгийген таасири жана коомдук жалпы ойду жаратууда канчалык дөнгөлдө күчтүү болгону кээ бир мисалдар негизинде жазылды.

Ачкыч сөздөр: Монополия, холдинг, маалымат, бийлик, күч, массалык маалымат каражаттары

## **АННОТАЦИЯ**

Исследователь : Айталиева Токtokан  
Университет : Кыргызско-Турецкий университет «Манас»  
Направление : Журналистика  
Вид исследования : Магистрская диссертация  
Количество страниц : 137  
Дата окончания : Июнь, 2010  
Научный руководитель: Проф. Док. Байрам Кайа,  
Проф. Док. Коркмаз Алемдар

## **МОНОПОЛИЯ В СФЕРЕ СМИ, НА ПРИМЕРЕ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Медиа холдинги кроме работы СМИ также владеют разными фирмами. Такая структура СМИ воздействует на публикации и на содержании информации. Медиа холдинги финансированы со стороны разных фирм, оказывают свое влияние на общественное мнение. В медиа холдинге существует горизонтальные, вертикальные, перекрестные монополии. В этой работе написана о медиа холдингах Турции. В Турции существует различные медиа холдинги, такие как Доган Грубу, Жинер Грубу, Сабах Грубу, Узан Грубу, Догуш Грубу и.т. В этих каждогох медиа холдингах также есть различные телевизионные каналы, радио, газеты и журналы.

Работа состоит из двух частей. В первой части написана тема о монополии и связанные с ней экономическими и политическими причинами; коротко с экономической точки зрения о причинах произхождения монополии.

Во второй части же рассматривается тенденция СМИ в веке глобализации и развития Турецкой СМИ начиная 1980 года. Отдельно рассматриваются в каком влиянии находится монополия на публикацию.

Ключевые слова: Монополия, холдинг, сила, СМИ, информация

## **ABSTRACT**

Researcher	: Toktokan Aytaliyeva
University	: Kyrgyz-Turkish Manas University
Discipline	: Journalism
Type of study	: Master Dissertation
Number of pages	: 137
Date of graduation	: June, 2010
Research supervisors	: Prof. Dr. Bayram KAYA, Prof. Dr. Korkmaz ALEMDAR

## **MONOPOLIZATION IN THE WORD OF MEDIA: IN THE CASE OF TURKEY**

In this study, media groups which function in monopolistic structures of Turkey have been studied. These media groups are composed of horizontal, vertical and cross monopolies. Besides communication, they owe companies too. Their impact of journalism, its contents and identity has been examined. Media companies can control public opinion easily, reach wide mass consumption, create specific mass consumption for advertisement area and aim to create dominant culture and values in the world.

This study is composed of two parts. The first part is generally about monopolization and its economic and political reasons are discussed; the brief examination of reasons of occurrence of monopolization in economic terms has been discussed. It was shown that because monopoly owes big banks and enterprises, they are dominant on countries' economies. How this economic power has provided political power to these monopolies in Turkey has been examined.

Sonuç olarak medya gruplarının tekelci yapılar içinde yer almasının kitle iletişim araçlarının taraflılığını kaybetmesine neden olmuştur. Bu durum halkın medya aracılığı ile bilgi alma hakkını engellemektedir.

In conclusion, since media groups are involved in monopolistic structures, the neutrality of mass media has been disappeared. This has prevented population to get information through mass media.

Key concepts; Monopolization, holding, power, media groups, journalism